

Газета издается на
балкарском языке
с 1924 года.

Интернет-версия:
zaman.smikbr.ru

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ ЭМ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ ГАЗЕТИ

ВРЕМЯ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Жерчилек

Кюзлюк будай кёзлериңги къууандыра, шүүулдайды

Алчы
технологияны
хайырлана

Къылышылалына оруу
кампаниялашылалы алып
республикани сабанларнын
халга къараңыланыбызда,
куйунаныбызда, жанызын
къынганлыгында болганы.
Төркөм Проходнарайонда
оолада кюзлюкке ёсдоролор
ген участкаларын бир къауму
лары бир тирик берликлери
ажымсызы. Жарысъынъа,
артык алатам болмаганла
ры да барына.

Бек алтын чекленген жу
аплылыгы болгын - «Каны
Малкъар» агрокомпания»
обществону Төркөм райо
надагы участкаларында бо
лум бир шагырлыгендештеген
биз. Сюйт къялтыра тургана
будай башча серион жөн
де аур чайкыла тургана
жарысъынъа къаумынъа бол
ган көрсөн, көнлон көт
роммөк къялай къасынъа.

«Жаны Малкъары» са
баннари уа къынганлыгы бол
масанды, эринчеклик эттег
адамлады.

сөнг, жер да чомартлык
эттеригин къюзтөсөдиле. Би
ринчицеде, бир мюлкүн меха
нистаторлары кюзлюкнен
сепен кезиуде усталыларын
занамаларын аямай къы
коршенидиле.

Сайлама урлукла түнгиз

да, яшардышырлыган топу
ракытта минерал семитрите
блескин көрсөнде. Компанияны
исес сабак шил
ленин тамаламауда көрек бол
хаклары тапшылган түрүлүр
ларына энчи эс боргынаны

алып көрсөнде.

Мюлкүн баш агроному

Жантуулын Рашит бла экин
чи агроном Кобайлана Зейт
тун миражеукенде ёсдорол
уде түнгизе сыйналары бол
ган, агротехника жоркул
турулупуларына сакъ къа
рагын, жаны технологияла
ни хайырларынъа иттинген
жынсондан энчи чөтиригим
келгendi. Созай улу дая, аны

кизлук будай 1000 гектар
да, арапа 30 гектарда, ракс
300 гектарда ёсдоролгендиле.
Жаз башынын ол сабан
ланы барысынан да азот эм
калий семитрите белгилен
диле. Зараны ханланы
куйтурулуп гербидиле бла
бирге къашы халда минер
ал семитрите чачылгы
андын. Аурулду къылымзас
ларын, къорт-кумурасла
дан заран тиошменин мад
дарларды да этиленидиле.

Энди къынчыма конден кеч

къялмай башалыкынъа тир

лик жыныну къуялупу

бетдирилсе къайланы

алып көрсөнде.

Анын къынчыма къайланы

